

«ЭКОИСЛАМИКБАНК» ЖАБЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ
Бишкек ш., Геологическая чолук көч., 17

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"
г. Бишкек, пер. Геологический, 17

ЭКОНОМИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИН САКТАЛЫШЫ ЖАНА БАНК
2025-жылдын жалган куран айынын 31 карата (кошо
алганда)

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ И
на 31 марта 2025 года (включительно)

Экономикалык ченемдердин аталышы жана банк капиталынын кошумча запасын колдоо («капитал буфери» индекси)	Ченемдин белгиленген мааниси	Ченемдин айкын мааниси/ Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и поддержке дополнительного запаса капитала банка (индекс "буфер капитала")
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% жогору эмес	9,0%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (K1.1)
Банк менен байланыштуу болгон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15% жогору эмес	0,3%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (K1.2)
Банк менен байланыштуу болбогон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% жогору эмес	10,7%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (K1.3)
Банк менен байланыштуу болгон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15% жогору эмес	0,0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (K1.4)
Суммардык капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.1)	12% кем эмес	18,5%	не менее 12%	Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (K2.1)
Биринчи деңгээлдеги капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.2)	7,5% кем эмес	20,6%	не менее 7,5%	Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (K2.2)
Биринчи деңгээлдеги Базалык капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.3)	6% кем эмес	20,6%	не менее 6%	Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (K2.3)
Лeverаж (K2.4)	6% кем эмес	15,7%	не менее 6%	Лeverаж (K2.4)
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (K3.1)	45% кем эмес	61,3%	не менее 45%	Норматив (показатель) ликвидности банка (K3.1)
Узун ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмүн бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.2)	20% жогору эмес	0,0%	не более 20 %	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (K4.2)
Кыска ачык валюта позициянын суммардык өлчөмү бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.3)	20% жогору эмес	0,0%	не более 20 %	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (K4.3)
Банк капиталынын кошумча запасы («капитал буфери» индекси)	18% кем эмес	21,7%	не менее 18 %	Дополнительный запас капитала банка (индекс «буфер капитала»)
Баалуу металлдар түрүндөгү узун ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.5)	20% жогору эмес	0,0%	не более 20 %	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых позиций в драгоценных металлах (K4.5)
Баалуу металлдар түрүндөгү кыска ачык позициянын суммардык өлчөмү боюнча бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.6)	20% жогору эмес	0,0%	не более 20 %	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых позиций в драгоценных металлах (K4.6)
Показатель ликвидности в иностранной валюте		78,4%		

Мусаев Р.М.
Башкармалыктын төрагасы
Председатель Правления



Резасва В.Е.
Башкы бухгалтер
Главный бухгалтер